

2019-жылдын 9 сентябрында №1
усулдук көнештө карады



БЕКИТИЛДИ

Директор

А. Асаналиева

09 септ. 2019-жыл

**К.Чылабаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебиндеги
Насаатчылык жөнүнде
ЖОБО**

1. Жалпы жоболор

1. Насаатчылык-бул насаатчынын жаш адистерге кесиптик осүш жагынан ар таралтуу жардам жана колдоо ишмердиги:
 - педагогикалык билими болсо да, билим берүү мекемелеринде педагог катары иштеген эмгек стажы топтоло злек жаш адистерге;
 - окуу-тарбия процессинде кошумча жардамга мұктаж болгон адистерге (мугалимдерге);
 - мугалимдик кызметка которулган адистерге аткарған кызмет милдеттерине карай окутуу усулдары боюнча кесиптик иш билгиліктерин терендөтүү талап кылыша;
 - билим берүү мекемелеринде педагогикалык эмгек стажы жок, педагогикалык эмес окуу жайларды бүтүргөндөргө;
 - педагогикалык адистиктер боюнча сырттан/ дистанциялык жол менен окуп жаткан студенттерге;
 - мектептерде практика өтүп жаткан жогорку окуу жайларынын күндүзгү бөлүмдерүндө окуган студенттерге;
 - Насаатчы-бул предмет жана окутуу усулу жаатында мыкты кесиптик жана инсандык сапаттарга ээ болгон педагог.
2. Насаатчылык-жаш адистин педагогикалык ишмердиги үчүн зарыл иш билгиліктерин өнүктүрүү боюнча насаатчынын тутумдуу, жекече иш жүргүзүшү.
3. Насаатчылыктын укуктук негизи болуп Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ушул Жобосу, башка мыйзамдык жана ченемдик актылары саналат.

2. Насаатчылыктын максаттары жана милдеттери

4. Насаатчылыктын максаты-жаш адистерге кесиптик такшалуу жагынан көмөк көрсөтүү аркылуу мектептин кадрлары боюнча мүмкүнчүлүгүн бекемдео.
5. Насаатчылыктын негизги милдеттери:
 - Мектептин маданиятына қөнүктүрүү, мектеп жамаатынын мыкты салттарын жана адеп ченемдерин ездештүрүүгө көмөктөшүү;
 - жаш адистердин педагогикалык ишке дилгирлигин ойготуу жана аларды мектепте алып калуу;
 - жаш адистин кесиптик осүшүн камсыздоо, тапшырылган милдеттерди ез алдынча, сапаттуу аткаруу жөндөмүн өнүктүрүү.

3. Насаатчылыктын уюштуруу негиздери

6. Насаатчынын талапкерлиги мектептин усулдук бирикмелеринин (МУБ) жыйындарында көрсөтүлүп, мектеп директорунун окуу-тарбия иштери боюнча орун басары менен макулдашылат да, мектеп директорунун буйругу менен бекитилет. Насаатчыны бекитүү жөнүндө буйрук жаш адисти тийиштүү кызметка дайындоодон эки жуманын ичинде чыгарылат.
7. Насаатчылыкка мектеп директорунун окуу-тарбия иштери боюнча орун басары жана МУБ башчылары жетекчилик кылат.
8. МУБ жетекчиси кесиптик даярдыгы жогору, усулдук иш жагынан тажрыйбалуу, ошондой эле беш жылдан ашуун педагогикалык стажы бар мугалимдердин ичинен насаатчыны сунуштайт. Мугалим бир эле убакта экиден ашпаган жаш адиске насаатчы боло алат.
9. Насаатчы анын озу жаш адис макул болгон шартта дайындалат. Насаатчы жаш адиске үч жыл бою көз салат.
10. Насаатчы теменкүдей учурларда мектеп директорунун буйругу боюнча алмаштырылат:
 - насаатчы жумуштаи бошотулганда;
 - жаш адис же насаатчы башка ишке которулганда;
 - насаатчы менен жаш адис психологиялык жактан сыйыша албай калганда;
 - насаатчы тартып жоопкерчилигине тартылганда.
11. Насаатчынын ишинин ийгилиги жаш адистин кесиптик осүшүнө карай бааланат.
12. Ишинин ийгилиги үчүн насаатчы шыктандыруу тутумунун алкагында сыйланышы мүмкүн.
13. Насаатчылардын демилгеси боюнча насаатчылар кенеши түзүлүшү мүмкүн.

4. Насаатчынын милдеттери

14. Насаатчынын томонкүдөй милдеттери бар:

- билім берүү жаатындагы мыйзамдардын жана жаш адистин эзлеген кызматына жараша укук-милдеттерин аныктоочу ченемдик укуктук актылардын талаптарын билүү;
- жаш адистин кесиптик ишмердигине тишелүү муктаждыктарын аныктап билүү;
- жыл сайын жаш адис менен биргеліктे анын кесиптик осуш планын иштеп чыгуу;
- белгилүү мөөнөтте аткарылуучу конкреттүү тапшырмаларды берүү, аткарышына көзөмел жүргүзүү, зарыл болгон жардамдарды берүү;
- жаш адиске сабакты пландап откөрүүнүн практикалык ықмаларын жана жолдорун өздештүрүү жагынан комектешүү, ишиндеңи күчтүү жана начар жактарын аныктап талдоо жана кемчиликтерин жоюу жолдорун белгилөө;
- жаш адиске мектеп документтерин (календардык, сабактын күнүмдүк, тарбиялык пландарды, окуучулардын ездүк иштерин, окуу журналын ж.б) тариздеенү жана жүргүзүүнү үйретүү;
- кызматка киргизүү (мугалимге коюлуучу негизги талаптар, ички эмгек тартибинин, эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасынын эрежелери менен таныштыруу);
- жаш адистин ишине байланышкан маселелерди талкулоого катышуу;
- түзүлгөн планга ылайык иш жүргүзүү, анын аткарылышы тууралуу МУБ жетекчисине өз убагында билдирип туруу.

5. Насаатчынын укуктары

15. Насаатчынын төмөндөгүдөй укуктары бар:

- сабактарды, класстан тышкаркы иштерди байкап, талдоо.
- жаш адистен оозеки жана жазуу жузүндөгү жүргүзген отчетторун талап кылуу;
- мектеп директорунун окуу-тарбия иштери боюнча орун басарынын жана МУБ башчысынын макулдугу менен жаш адисти окутуп үйретүүтө мектептин башка мугалимдерин да катыштыруу;
- кесиптик ар- намысын жана кадыр-баркын коргоо;
- жаш адис менен иштөөдөн баш тартуу;
- насаатчылык жаатында кесиптик чеберчилигин жогорулатуу

6. Жаш адистин милдеттери

16. Насаатчылык мезгилинде жаш адистин төмөнкүдөй милдеттери болот:

- Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө», «Мугалимдин статусу жөнүндө» мыйзамдарын, өз ишмердигин, мектептин түзүмүн, иштөө өзгөчөлүктөрүн жана функционалдык милдеттерин аныктоочу ченемдик актыларды окуп-үйрөнүү;
- насаатчы менен иштешүү планын аткаруу;
- өзүнүн кесиптик чеберчилигин жогорулатуу боюнча дайыма иштөө;
- насаатчыдан жаңычыл усулдарды жана иштөө ықмаларын үйрөнүү;
- өзүнүн жалпы билим жана маданий деңгээлин өркүндөтүү;
- насаатчы менен бирге иштелип чыккан планга ылайык, өз ишмердиги жөнүндө отчет берип туруу.

7. Жаш адистин укуктары

17. Жаш адистин темөнкүдөй укуктары бар:

- насаатчыдан жардам алуу;
- өз ишин жакшыртуу боюнча сунуштарын мектеп жетекчилеринин кароосуна коюу;
- кесиптик ар-намысын жана кадыр-баркын коргоо;
- өз ишине баа берген даттануулар жана башка документтер менен таанышшуу, алар боюнча түшүндүрмө берүү;
- өзүнүн кесиптик чеберчилигин жогорулатуу;
- кесиптик адеп ченемдеринин бузулушуна байланыштуу өзүнүн таламдарын коргоо;
- насаатчы менен иштөөдөн баш тартуу;

8. Насаатчылыкты жөнгө салуучу документтер

18. Насаатчылыкты жөнгө салуучу документтерге темөнкүлөр кирет:

- насаатчылык жөнүндө Жобо;
- насаатчыга жаш адис бекитилгендиги тууралуу мектеп директорунун буйругу;
- насаатчынын жаш адис менен иштешүү планы;
- насаатчы менен жаш адистин аткарған иши жөнүндө отчеттору;
- өз ара сабакка катышуу, көрүлгөн сабактар менен класстан тышкаркы

- иш-чараларды талдоо жана озүн-өзү талдоо (ой жүгүртүү) дентерлери;
- насаатчылык маселелерин караган педагогикалык кенештердик, насаатчылар кенешинин (эгер бар болсо) отурумдарының протоколдору.

9. Насаатчынын ишин жетектоо

19. Мектеп директорунун окуу-тарбия иштери боюнча орун басарынын томонкүдөй миддеттери бар:
 - жаш адисти мектептин педагогикалык жамаатына тааныштыруу, ага насаатчынын бекитилгенсиги жөнүндө бүйрүктүү жарыялоо;
 - жаш адистин насаатчы менен биргеликте иштеши учун зарыл шарттарды түзүү;
 - жаш адис менен насаатчынын откорген айрым сабактарына жана предмет боюнча класстан тышкарды иш-чараларына катышуу;
 - насаатчылардын жаш адис менен иштешүү планын түзүшүүнө усулдук колдоо корсогтуу жана практикалык;
 - билим берүү уюмундагы насаатчылыкты уоштуруу боюнча алдынкы тажрыйбасын иштөө, жалпылдоо жана жайылтуу.
20. Мектептин усулдук бирикменин жетекчисинин томонкүдөй миддеттери бар:
 - усулдук бирикменин отурумунда насаатчынын иш планын карап чыгуу;
 - насаатчынын жаш адис менен иштешүүсүнө тутумдуу, үзгүлтүксүз колдоо корсогтуп туруу;
 - мектептеги усулдук бирикменин отурумунда насаатчынын жана жаш адистин отчетүү уггуу, тажрыйбалары менен мектеп директорунун окуу-тарбия иштери боюнча орун басарын тааныштыруу.